

Сары-Челек көлүнө 3 күндүк тур

Өлкө: Кыргызстан

Сүрөттөө:

Kyrgyz Concept эс алуу күндөрүндө өлкөдөгү аябай кооз көлдөрдүн бири Сары-Челек көлүнө саякатка чакырат. Көл жаңгак жана мөмө-жемиш токойлору менен курчалган. Өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык жана канаттуулардын 160тан ашык түрүн кездештирүүгө болот. Андан сырткары эс алуу багында сүт эмүүчүлөрдүн 34кө жакын түрү бар. Көлгө бара жаткан жолдун кооздугу көз жоосун алат. Тоолорду ашып өткөн жол 3500 метр бийиктикке жетет жана Суусамыр өрөөнүндө ири мүйүздүү малдарын жайып жүргөн малчыларды көрүүгө болот. Андан кийин Нарын дарыясынын төмөн жагындагы Токтогул суу сактагычына барабыз.

1 -күн: Бишкек - Сары-Челек

Бишкек шаарынан чыгуу, Кыргызстанды түштүк жана түндүгү менен бириктирген Чычкан капчыгайы тарапка жол тартабыз. Жол ийри буйру болуп, кооздугу менен өзүнө тартат. Суусамыр өрөөнү Бишкек шаарынан 160 км алыстыкта жайгашкан. Келгенден кийин капчыгайда сейилдөө. Сапарыбызды улантабыз. Жолдон Токтогул суу сактагычына токтойбуз, эр жүрөкмүн дегендер сууга түшсө болот. Жеткенден кийин Аркыт айылынын тургундарынын үйүнө жайгашуу жана кечки тамак. Конок үйүндө түнөө.

Тамак-аш: камтылган эмес

2 - күн: Сары-Челек көлү

Сары-Челек көлүнө трансфер. Бийик тоолуу Сары-Челек көлү уникалдуу Сары-Челек биосфералык коругунда жайгашкан (деңиз деңгээлинен 1873м бийиктикте). Бул жер суу астынан чыгып турган жарларга бай кооз жерлердин бири. Көл катуу жер титирөөдөн кийин келип чыккан жана коруктагы 7 көлдүн ириси болуп саналат. Көлдүн суусу туптунук болгондуктан анын түбүндөгү түстүү таштарды көрүүгө болот.. Көлдүн тереңдиги 234 м, туурасы 2280 м жана узундугу 7500 м жетет. Сары-Челек коруктун борборунда жайгашкан. Коноктор бул жердин флора жана фаунасынын ар түрдүүлүгүн көрө алышат. Бул жердин аймагын көбүнчө бийик тоолор ээлеп турат. Корукта сейилдөө. Конок үйүндө кечки тамактануу жана түнөө.

Тамак-аш: эртен мененки тамак

3 - күн: Сары-Челек - Бишкек

Бишкек шаарына жол тартабыз. Токтогул суу сактагычынын жана Чычкан капчыгайынын кооздугуна кайрадан күбө боло аласыздар.

Тамак-аш: эртен мененки тамак

Баанын ичинде

- Экскурсиялар
- Эртенки тамактануу


Мезгил:

Бугу, Кулжа, Теке, Баш Оона, Аяк Оона

от 7350 KGS (105\$)

Күн: 3 / Түн: 2





Байланышуу:

(24/7) +996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883

tours@concept.kg